

## **КЫРГЫЗ ЭЛИНИН МАТЕРИАЛДЫК МАДАНИЯТЫ ЖӨНҮНДӨ**

Элдин этникалык мурастарынан болгон кол өнөрчүлүгүнө, каада-салтына кайрылышкан изилдөөчүлөр аларды ар түрдүү жагдайдан иликтөө жүргүзүп келишет. Изилдөөчүлөрдүн бир тобу, айрықча тарыхчылар, этнографтар, маданият таануучулар кол өнөрчүлүктү жана анын тармактарын кыргыз элиниң этногенезисине байланыштырган жагдайда карашып, ошол проблема боюнча бир топ баалуу жыйынтыктарды чыгарышат. Алсак, ал жөнүндө: Махова Е.И. Материальная культура киргизов, как источник для изучения их этногенеза, 44-59-бб; Иванов С.В. Киргизский орнамент как этногенетический источник, 59-74-бб; Виноградов В.С. Киргизское народное музыкальное творчество, как источник изучения проблемы происхождения киргизов, 84-90-бб; Чепелявецкая Г.Л. Вышивка, 78-95-бб; Махова Е.И., Черкасова Н.В. Орнаментированные изделия из войлока, 13-30-бб; Махова Е.И. Узорная циновка, 31-47-бб; Антипина К.И., Махова Е.И. Безворсовое узорное ткачество, 48-58-бб; Антипина К.И. Ворсовое ткачество, 59-77-бб; Иванов С.В., Махова Е.И. Художественная обработка металла, 96-122-бб; Айтбаев М.Т., Иванов С.В. Тиснение по коже, 123-131-бб; Черкасова Н.В. Резьба по дереву, 132-138-бб; Китепте: Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. 5 том, 1968. Ошондой эле А.Н. Бернштамдын, А.М. Абрамзондун, Б.В. Бартольдун, М.В.Рындиндин, А.Акматалиевдин, К.И. Антипинаның эмгектеринде да кыргыз элиниң материалдык маданияты жөнүндө кенири маалыматтарды табууга болот.

Изилдөөчүлөрдүн башка бир тобу, лингвисттер, кол өнөрчүлүктүн түрлөрүн, т. а., андагы сөздердү, терминдерди жыйнашып, аларга тилдик жагдайдан анализ жүргүзүштөт: М. Юсупова. Кыргыз тилинде ги маданий материалдык терминдер, Б. Усманбетов. Кыргыз тилинде ги кол өнөрчүлүк терминдер (ат жабдыктар материалдары боюнча).

Кол өнөрчүлүккө тике тиешеси болбогону менен, кесиптик - тармактык лексикага, терминдерге байланышкан иштер кыргыз тил илиминде Т. Дүйшөналиева, А. Биялиев, Т. Назаралиев, Т. Базаркулова, М. Юсупова, А. Исабекова, И. Абдувалиев, Ж. Жумалиев, А. Жапанов, текстеш жана текстеш эмес тилдерде Толыкина 1954, Литвинов 1955, Трубачев 1963, С.Ибрагимов 1959, Манатов 1955, Баратов 1971, Отаров 1974, Р. Рахимова 1983 ж.б. тарабынан аткарылган. Ошентсе да кол өнөрчүлүктүн бардык тармактарын күргүштөтө биринтирип, жалпы кара-бай (албетте, алардын өз ара байланышта турган тарандары экендигин жокко чыгарбайт) айрымдарын, маселен, саймачылык өнөрүнө байланыштуу лексиканы алардан өзүнчө бөлүп изилдөө зарылдыгы алдыда. Тил илиминде бул темага кайрылган эмгектер жок эмес, бар. Маселен, Т.Дадаханова «Лексика вышивального искусство узбекского языка», В. Я. Матвеева «Лексика украинского художественного

промышлена, вышивания, ткачество, ковроделия Полтавской области», С.Усманова «Лексика орнаментации текстиля в таджикском языке», М.Д. Истамова «Лексика швейного и вышивального искусства в Самаркандских говорах таджикского языка» ж.б. С.Усманова менен Т.Дадаханова изилдөөлөрүн адабий тилде учуроочу фактылардын негизинде жүргүзүшсө, М.Д.Истамова, В.Я. Матвеевалар аймактык, б.а., диалектилек факты-материалдарга таянышат. Ошону менен биргэе окурмандардын кенири чөйрөсүнө жана үйрөнчүктөргө ылайыкталып популлярдык мүнөздел жазылган эмгектер да жарыяланган. Алсак, Васильева, А.А. Заволокина, Н.П. Беркасова, Л.В. Сычева, В.Н. Филатова, А.Г. Батаршина ж.б.

Биз бул макалада болсо этнографтардын буга чейин жыйнап жарыялаган эмгектериндеги кол өнөрчүлүккө, саймачылыкк тиешелүү факты-материалдарына жана өзүбүз топтогон материалдарга таянып, кыргыз саймасына тиешелүү атальштарды жалпы кыргыз тилинин масштабынан, айрым учурларда диалектилек өзгөчөлүктөрдү белгилөө менен, этнолингвистиканын элементтерин колдонун киарал, алардын семантикасын ачып берүүдө философиялык, психологиялык мүнөздөгү түшүндүрмөлөр менен коштойбуз. Мына бул жагынан алганда, изилдөөбүз тил илиминдеги этнолингвистика деген түшүнүккө жакындал кетет.

Этнолингвистика өз алдынча илимий багыт катары 19-кылымдын 70-жылдарында этнография илиминен өнүгүп, АКШда кенири кулач жая баштаган. Ал Американын түндүгүндөгү, анан Борбордук Америкадагы индей уруусундагы элдерди ар тараптан изилдөөден улам келип чыгат. Кийинчөрээк советтик окумуштуулардын бир катары да бул маселеге өзгөчө көңүл бурушкан. Мынтай илимпоздорун катарына алгачкылардан болуп Ф.И.Буслаев, А.А.Потебнялардын, кийинкилерден И.Рахимовдун, Ж.И.Толстойдун ж.б. изилдөөлөрүн киргизүүгө болот. Ал эми кыргыз тил илиминде болсо тил менен башка илимдердин фактыларын, ыкмаларын аралаш колдонулушуна көңүл буруулуп изилдөөнүн объектисине айланып жатат.

Кол өнөрчүлүк - адам баласынын көркөм дүйнөсү. Ошондуктан сайма жана оймо өнөрү адамдын көзү көрүп, акылы туйган көркөм талдоосунун абстракттуулуктан конкреттүү кооздукка айланган түрү деп эсептейбиз. Оюм, андан көчүрүлген сайма, акындык, музика жаратуучулук ж.б. шык өнөрү сыйктуу өзүнчө бир жаратылыштан берилген сезимдердин өзгөчө топтомунан жаралат. Оймо өнөрү, саймадагы түстөрдүн, жиптердин тандалып, шайкеш келиши өзүнчө эле куюлушкан ыр салтарындай, комуздун күүсүндөй ыргак берет. Муну ар бир сезимтал адам баамдай алат. Оймо, сайма, терме бекери-нен сүрөтчүлүк өнөрү менен ченелбейт. Анткени кыргыз элинде сүрөтчүлүк өнөрүнөн мурда кол

өнөрчүлүгүнүң ушул тармактарында тараپ, барабара элдин арасында эстетикалык табити, шығы бар адамдардын колунан жараплан буюмдар да калыптаңып, тараган. Оюм, чийимдер чырмалган чийде, терилип согулган таарларда, шырдактарда, ала кийиздерде, килемдерде жана башка көчтөттөр катары салынып, анын ар биринин геометриялык тактыгы болбогону менен, симметриялык шайкештиги, кыналыша келген бурчтары менен ийиле созулган мүйүзчөлөрү өзүнчө бир гармонияны түзгөн. Мынданай оюмдар оймодон саймага же, анын тескерисинче, көлөмүн кичирейтип, чоңойтуп көчүрүлгөнү менен жалпы окшостугу бирдей атальшка алып келген. Маселен, коши мүйүз, кочкор мүйүз, им қүйүрүк, карга тырмак, кыял, күши канат ж.б. толуп жаткан атальштар жалпы колдонмо өнөрүнө мүнөздүү болгондуктаа, алардын жарапалышын, атальшын прагматикалык, тилдик өнүттө талдоого алууга арзыйт. Саймачылыкты кол өнөрчүлүктүн түрү катары изилдеп, анын түрлөрүн, аткаруунун технологиясын ж.б. чагылдырылган көптөгөн адабияттар болгону менен, булардын атальштары лингвистикалык иликтөөгө муктаж жана ошол себептен аны учурдағы актуалдуу маселе деп эсептейбиз.

Кесиптилек лексиканы аныктоонун негизи болуп В. Виноградовдун «сөздүн мааниси сөз түркүмүнө, грамматикалык категорияга, контекстке, башка сөздөр менен болгон байланышына багыныштуу болот» (В. Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография - М.: Наука, 1977, - с. 165) деген концепциясы алынды.

Кесип сөздөрү менен сөздүк атоо кызматының чегин ачып, чек коюуда негизги критерийлердин бири кызмат аткаруудан келип чыга турғандыгы эске алынды. Кесип сөздөрүнүң дээрлик көпчүлүгү сөз катары кызмат аткарат, биздин жашоо-турмушубуздагы коммуникативдик кызмат аткаруу менен, айланы-чейрбүздөгү жашоо амалын туюндурган номинация болуп эсептест. Ошол элс учурда изилдөө максатына жараша терминдик атоо катары кошмаанилүү негизди түзөт.

Кесиптик лексика белгилүү бир кесип иштерине мүнөздүү болуусу менен илимий терминдерге жакыныраак келет. Бирок ошол эле учурда өзгөчөлүгү да бар. Кесиптик сөздөр терминдерге ылайык бир маанилүүлүк, системалуулук, стилдик нейтралдуулук деген талаптарга жооп бере албайт. Алар адам баласынын жашоосун камсыз кыла турган чөйрөнү түзүп турғандыктан, тиешелүү деңгээлде пикирлешүүнүн терминге караганда активдүү абалын билдирип турат. Ошондуктан биз таяныч жасап келген орус жана түрк, анын ичинде Б. Орузбаева, Т. Дүйшөналиева, А. Исабекова сыйктуу кыргыз лингвистеринин пикирлерине таянуу менен (В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Д.С. Лотте, Реформатский, Л.А. Булаховский, Р.А. Будагов, Н.А. Баскаков ж.б.) кесиптик терминдерди өзгөчө сөздөр эмес, аларды өзгөчө функциядагы сөздөр катары карап, терминге мүнөздүү өзгөчөлүгүн чагылдырууга басым жасадык.

Эгерде тармактык илимдердин түшүнүгүн билдирген терминдер десек, анда алар ошол тармакта гана колдонулган, бир маанилүү кызмат аткаргандыгы менен айырмаланмак. Д.С. Лоттенин пикири боюнча, терминдер ортосу абапта болгондо (илим-

дердин аралығында бирдей түшүнкүтү түвөндүргөн учурда) гана эки же андан ашык мааниге ээ болот. Ал эми сөз атоо, пикир алышуудан тышкary учурда ошого жакындылган мааниде терминдик да кызмат аткарып кала турғандығы белгилүү.

Көркөм кол өнөрчүлүктүн түрлөрүнүн ичинен эң кеңири тараган өнөрлөрдүн бири - *саймачылык*. Кандайдыр бир заттын сөлөкөтүнө окшош элементтерин көздеме, тери, кийиз, таар ж.б. бетине ырааттуулук жана ыргактуулук менен кайталанып көчөттөрдү түшүрүү *сайма онору* (КТТС, 514-б.) деп аталац. Бул баалуу өнөрлү кыргыз кыз-келиндер зор шыктануу менен карман келишкен. Эл ичиндеги адеми буюмдардагы ар кандай сайма көчөттөрү бүгүн да көөнербөй, ошол чеберчиликтин чыныгы уздугун жана таланттын тастыктап, улам өркүндөтүлүп, байытылып келе жатат.

Кыргыз тилинде сайма өнөрүнүн башка тилдердегидей эле аталышы өнөрдүн өзү менен кошо жаралган. Тектеш жана-тайымдары адам акыл-эсинин продуктысы катары бааланып келе жатат. Саймачылык кесипке байланыштуу сөздөр менен биргө анын деноатынын жаралышы да байыркы мезгилдерге таандык, т.а., саймачылык өнөрү - материалдык маданияттын кийинчөрөк өнүккөн формасы. Адам баласы алгачкы учурда буюмдарды, кийимдерди ж.б. прагматикалык максатта колдонсо, бара-бара андай практикалык максаттардын калыптанышынан улам өркүндөтүлгөн, коодзук тектеш эмес тилдердеги изилдеөлөргө караңдан адам баласынын эстетикалык табити жаралгандан бери ар бир улуттун өзүнө жараша көркөм өнөрү пайда болуп, дегелеп адам баласынын колунан жаралган буюм деталдары ойлонуп табыла баштаган. Алды менен кийимдердин, буюмдардын деталдарын бириктirип тигүү - тикмечилик, тигүүчүлүк өнөрү пайда болгондон кийин, алардын формаларын өзгөртүп, коодзоп пайдалануудан улам акырындап эстетикалык-маданий татым калыптанып, чийме жана сайма өнөрү келип чыккан. Натыйжада, тигүүчүлүк мснсн саймачылык кол өнөрчүлүктүн бир салаасы болуу менен кошо алардын жасалыш максаты, аткарылыш формасы, маданий эстетикалык жагы боюнча өз ара айырмалана баштаган. Ошентсе да сайма өнөрү ага абдан жакын, анын жаралышына өбөлгө болгон бычмачылык менен тикмечиликтин натыйжасы катары бир системанын алкагында турат. Ошондуктан оймочулук, саймачылык, бычмачылык, тикмечилик дегендөр кол өнөрчүлүктүн биринен бири көп ажыратпай турган бутумдей бир тарамдары болуп эсептелет. Дүйнө элдеринин баарында маданий мурас катары учуроочу сайма өнөрү ар бир элдердин жеке өзгөчөлүгүнө ылайык дифференцияланат жана алар айланы - чөйрө, жаратылыштык түзүлүшү, жашоо образы таасир эткен аткаруучуга, анын фантазиясына жараша элдик оозеки чыгармачылык сияктуу тынысмсыз өнүгүп отурган.

Кыргыз элинин ак мөңгүлүү бийик Ала-Тоо-нун арасында, ар түркүн кооздукка оролгон ландшафттан орун алыши, жашоо образы анын маданий мурастарына, ошонун ичинде саймачылык өнөрүнө да белгилүү даражада таасирин тийгизген. Кыргыз эли жашаган жердин рельефи, андагы жаратылыштык көрүнүштөр флора - фаунасы кыргыздын оймо-чиймесинде, саймачылыгында айныксыз чагылдырылтган.

## БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН ЖАРЧЫСЫ

Кыргыздын нукура эски саймаларында чөптүн бүрлөрү, жаныбарлардын дene түзүлүшүндөгү айрым бөлүктөрү (мис., омуртка, мүйүз, күйрүк ж.б.) жаратылыштык көрүнүштөр (мис., ай, күн, булак ж.б.), жана абстракттуу ой чабытынан улам кыял, коши кыял ж.б. көчөттер оймолуу буюмдарда да, саймаларда да көлөмүнө жараща кичиретилип же чоңойтулуп көчүрүлүп жүрө берген. Булар бир саймада эмес, оймодо, өрмөктүн, килемдин, шырдактын ж.б. элементтеринде улуттук форма катары муундарда улантылып жашап келет жана элибиздин жашоо шартын, абалын, ой-санаасын ар башка түстүк түшүнүктөр аркылуу билдирип, өзүлөрү кармаган буюмдардын ажарын чыгарып турат.

Ошону менен бирге сайманын эмнеге, кандайча, кайсы түстөр менен сайылыши да мезгилге, жашоо шартына жараща таандалган. Эц алгачки сайманын материалдык негизи өтө байыркы колдонгон буюмдардан, көп учурда териден, ийленген териден тандалып алынган. Теринин бетине түшүрүлгөн сайманын элементтери алгач кесилген көк, табигый боектор болгон, кийин жип колдоно баштаган. Сайманын жердиги катары тери менен кошо кийиз, ак таар да пайдаланылган. Кийиздин, таардын бетине түшүрүлө турган саймалар дагы өзүнө ылайык түрдүү түстөгү жиптерди талап кылган. Аларды боёо үчүн табигый түстөрдү, жаратылыштык боекторду пайдалана башташкан, мисалы ышкын түптөн алынган түс сарғыч күрөн өндү берген. Бара-бара өсүмдүктөрдөн алынган боектор оюу, сайма материалдарынын түс берүүчү куралы катары кызмат өтөй баштаган.

Кийинчөрөк Улуу Жибек жолунун мезгилини баштап кытай буюмдарынын, чүпүрөк түрлөрүнүн, баркыт жана кытай жибектеринин тарапалышынан улам түр жиптери менен кооздоо сайма иштеринин сапатына таасир эткен, анын эстетикалуу болушунда маанилүү роль ойногон. Жиптердин тандалышы, ал сайла турган негизги жердиги мисин айкаша келиши да маанилүү, б.а., териге, таарга, кийизге түшүрүлчү саймаларга караганда кездемеге сайлалуучу саймалардын жиптери да, түстөрү да ажыратылган. Жиптерди пайдалануда түстөрдүн интеграциялык рөлү да чон болгон. Мисалы, сайма сайла турган чүпүрөктүн өзүнөн жип чубап сайылган саймалар да, жердиги менен анын бетине түшүрүлгөн сайманын өзгөчө бир кооздук берүүчү, көзгө тартылып туралуучу эстетикалык белгиси көрүнүп турган. Муну менен уздар сайманын интеграцияланган жана дифференцияланган белгилерин ажыратып берүү аркылуу көчөт түшүрүүдөгү эн чон чеберчиликти көрсөтө алышкан.

Кийинки көздөрдө, айрыкча түрдүү элдердин, улуттардын жана маданияттардын өз ара жакындашып, машина саймаларынын улам өркүндөп, кол саймаларынын ақырындан четке суурулуп чыга баштаган мезгилде кыргыз уздарынын да эстетикалык - маданий татымдары өзгөрүүгө дуушар болууда. Азыркы соода-сатык байланышына жана өлкөгө келип жаткан чет элдик туристтердин табитине жараща сайма көчөттөрүндө жана түстөрдүн айкашуусунда, саймалоонун ыктарапында көптөгөн өзгөрүүлөр жүрүп, андагы байыркы мотивдер, элементтер колдонуудан ақырындан алып баратат.

Ошентип, бу айтылганда, кыргыз элинин саймачылык өнөрү ар кандай доорлорду камтуу менен ал коомдук өнүгүштөн, өндүрүштүн деңгээлине жараша өнүгүп - өзгөрүүгө дуушар болуп отурган деп айтууга негиз берет.

Кыргыз элинде саймачылар кийимдерди, үй-буюмдарын саймалашканы менен аларды ич ара бөлүштүрүлүп өзүнчө терминдер менен аташкан эмес, жалпысынан, үй-буюмдарын айрыкча туш кийиз сыйктуу чон буюмдарды саймалагандарга карата гана саймачы деген термин колдонулган. Майда барат буюмларды саймалоону аларды жасаган ар бир уз өз өнөрүнө жөндөмүнө жараща ишке ашырган жана алар саймачы деп да аталбаган. Бирок ошого карабастан кыргыз уздары сайманын жердигине, буюм теримдерине, саймалоо ыктарапына, кочотторуу жана башкаларына чоң маани беришип, аларды өздөрүнчө атоого аракеттенишкен. Мына ошондуктан кыргыз уздары сайманын жердигине, буюм-теримдерин саймалоо ыктарапына, көчөттерүнө кыргыз тилиндеги саймачылык лексикасынын маанисине карата төмөнкүдөй бир катар лексика-семантикалык топторго ажыратып кароого болот: 1. сайманын жердигин, материалын атоо; 2. саймачылыкта колдонулуучу буюм-теримдердин атальышы; 3. эмгек процесстеринин атальышы; 4. сайма саюу ыктарапын атоо; 5. саймачылыктагы өн-түстүн атоолору; 6. сайма көчөттөрүн атоо; 7. саймалана турган продукциянын атальышы.

Жердиги деп сайма түшүрүлө турган материал аталац жана андай материалдар негизинен түрдүү көзdemelerдин атальштарын түүндүргөн терминдер болуп эсептелет. Алардын жердигине азыркы учурда гүлдүү эмес, бир түстөгү материалдар тандалып алынат: чыт, жуука чыт, калың чыт, сатин, парча, бейкасам, чийбаркут, тазбаркут, баркыт, трайке, башайы, нооту, матта, кылжымы, саксак, ламтик, тери, таар, булгаары, жаргак, макмал, момозий, тукаба, болоттай, торко кийиз ж.б. Булар саймаланган буюмдардын колдонулуш максатына жана сайманын түрлерүнө жараща тандалат. Мисалы, тушка тартыла турган буюмдардын мүнөзүнө жараща жердик иргелет. Жууркандын же төшөктүн четине сайлалуучу сайманын жердиги чыттан же сатинден болгон. Анткени алар жасалуучу буюмдун мүнөзүнө карата калың же жукалыгы эске алынган. Эгерде туш кийизге ылайыкталса, анда анын көп жылдык пайдалануусу эске алынып калыңыраак жердик тандалган.

Саймадагы эн алгачки жердик болуп тери, ийленген тери кызмат өтөгөн. Теринин бетине, тагыраак айтканда, тери шым, тери тон, каңдагай сыйктуу кийимдердин беттерине тилинген көктөн, кайыштан оюулар түрүндөгү сайманын алгачки элементтери түшүрүлгөн. Бут кийимдерге ылайыктаалган териден болгон жердик азыркы учурда сувенир буюмдарга гана айланып келет. Тери менен кошо кыргыздын эн байыркы нукура жердик материалы болуп мал чарбачылыгы кезинде кийиз, анын түрлөрү кызмат өтөгөн. Кийиздерден болгон жердик, жасыбык баш, текчелерге, баш кийимдерге карата тандалган.

Буларга карата колдонулуучу жиптер да жердигине карата, б.а., жердигинин калың-жукалыгына, материалдын сапатына, түсүнө, көчөтүнө карата тандалган. Андай жиптердин катарына жүн жисип,

## **ВЕСТНИК БИШКЕКСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА**

*кебез жип, чарык жип, жердигинен чубалган жип, кийинки учурларда болсо анын жибек жип, мулина, онунчу жип сыйктуу түрлөрү колдонула баштады.*

Өндүрүшөркүндөп, тери, көк менен кийиздин ордуна түрдүү маталар, кездемелер, кебез, жибек жиптер пайда боло баштагандан тартып кыргыз уздарынын саймасында *тери, кийиз, таар* сыйктуу жердиктерден тышкary кездеменин жогорудай чыт, сатин, парча, бейкасам, баркыт, пашайы, нооту сыйктуу түрлөрү; саймалоодоту материаллары иретинде жиптин *жылма жип, жибек жип, мулина жип, онунчу жип, паран жип* дегендөр колдонула баштады. Өз кезинде булар саймачылыктын өнүгүшүнө түрткү болуп, анын сапатынын жакшыруусуна да таасирин тийгизип жатат.

*Кыска жип күрмөөгө келбейт* (макал). Жиптин учу жанды (Т.Сыдыкбеков ). Жиптин учун бышыктап кой (К.Жантөшев).

Кыргыздын оюм-чийимдеринин эң байыркы кездерден башталган башаттарын биз бүгүнкүгө чейин сакталып келе жаткан көркөм кол өнөрчүлүк буюмдарынын, атап айтканда, ала кийиздин, туш кийиздин, түрдүү кийим-кечектин, буюм-теримдеринин беттеринен көрө алабыз. Алар колдонулуу багытына, жердигине жараша ар түрдүү мезгилдерде

өзгөртүлүп берилсе да, негизги мотивдер анча көп өзгөрүүгө учуралган эмес, байыркы мезгилдерде кандай болсо азыркы күндө да ошондой эле конфигурацияларда жолуга берет.

### ***Адабияттар***

1. Абдувалиев И. Кыргыз тилинин кесиптик лексикасы: байыркы катмар. - Б.: АДД, 2007, 40-б.
2. Абрамзон С.М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. - Ф.: Кыргызстан, 1990, - 179-б.
3. Акматалиев А. Усталар жана уздар. - Ф.: Адабият, 1990, - 192-б.
4. Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. - Ф.: Киргизгосиздат, 1962, - 288 с.
5. Иванов С.В. Киргизский орнамент как этногенетический источник // Труды Киргизской археологического-этнографический экспедиции. - Ф.: Илим, 1959, - Т. 3, с. 59-73.
6. В. Виноградов. Избранные труды. Лексикология и лексикография - М.: Наука, 1977, - с. 165
7. Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү. - Ф.: Мектеп, 1969, 778 б.